


11-Бөлүм:

ПАСАХ ЖАНА
МАШАЙАКТЫН
АЗАП ЧЕГУҮСҮ

Баргыла да,
Пасах үчүн бизге
кечки тамак
даярдагыла.







Мен азап чегүүдөн мурда,
силер менен Пасакта отуруп
тамак ичким келди. Жер бетине
Кудайдын падышачылыгы келип
конгонго чейин, мен тамак жебейм
эми. Анан силер менин үстөлүмдүн
үстүндө тамак жеп отуруп
Ысрайылдын 12 уруусун
соттойсуңар.

Мен силерге алдыда боло
турган бир нерсеге ишенип каларыңар
жөнүндө айткым келет. Забур 40:11,
«Атүгүл мени менен жүргөн, мени
менен тамак ичкен жана мени менен
нан жеген, мага согончогуң көтөрдү».
Анткени азыр мени менен чогу
үстөлдүн үстүндө отурган
мени сатып кетет.

Жок!

Бул ошондой
болуш керек,
бирок аны
кылган адамга
кайгы.





Теңир мен
ошомунбу? Мен
сизди сатпайм.

Теңир, ал мен
эмесмин, ээ?

Устат, мен сизди
эч качан сатпайм.




Менин тамак
ичкен идишиме
чогу колун
салгандардын
бири.



Биз
баарыбыз
наныбызды
сиздин
идишиңизге
салдык.

Жакан Ыйсанын
кулагына ким аны
сатаарын сурады.
Ыйса анда: «Мен бул
нанды менин идишиме
малып, анан кимге
сунсам, ошол», - деди.



Устат ал
менминби?

Сен ошентип
жатасың.


Ыйса нанды өз
идишине малып,
Жүйүткө сунду.



Эмне
кылгың келип
жатканыңды
кыл.




Матай 26:23-29;
Жакан 13:26-30



Жүйүт кайда
баратат?


Устат ага бир жакка тез
жөнөшүн буйруду, ал акча салыган
баштыкты көтөрүп жүргөндүктөн,
ал кедейлерге акча бергени
кетсе керек.



Эми мен даңкталам.
Кичинекей балдарым,
мен силер менен
башка бирге боло
албаймын.


Мен барган жерге силер бара
албайсыңар. Мен силерге жаңы
буйрук берем, бири-бириңерди
сүйгүлө. Силердин бири-бириңерди
сүйгөнүңөрдөн, менин шакирттерим
экениңерди билишет.

Захария ушул саат жөнүндө, «Мен
койчуну төбөгө коём, анан койлордун
баары сыртка чыга качышат». Мен кайра
тирилгенден кийин, мен силердин
алдыңарга Галилеядан чыгам. Баарыңар
ушул түнү менден баш тартасыңар.



Теңир, алардын
баары сенден баш
тартышса да, мен
баш тартпайм.


Петир,
короз эки жолу
кыйкырганча сен
үч жолу мени
танасың.



Мен сени
тангыча сени менен
өлгөнүм жакшы.

Сени мен
эч качан
танбайм.

Алар мени
сенден баш тарт
дегенде да сени
танганым жок.



Ыйык Китепте айкын
жазылып турат: силер барыңар
мени танып кетесиңер. Ышайа
пайгамбар мен жөнүндө мындай
деген, «Ага кылмышкер сыяктуу
мамиле кылышат»

Петир, сен кайра
ишенимге келгенде,
калган досторунду
ишенимде бекемдеп
жүр.




Сенин ысмың ыйык болсун, О жерде нан берген, Кудай-Эгедер, ааламдын Падышасы.

Бул нан менин денемди билдирет. Ар Пасах майрамында мени эстегиле.

Матай 26:33-35; Жакан 13:31-38;
1-Корунттуктар 11:24-25



Менин денем
силер үчүн
сындырылат.



Муну
алгыла да,
калтырбай
жегиле.




Бул чыныдагы
шарап, силердин
күнөөңөрдү жуучу
канга негизделген
жаңы келишим.



Аны бири-бириңер менен бөлүшүп, ичип алгыла. Мен мындан ары жүзүмдөн жасалган шарапты, менин падышачылыгым келгенче силер менен бирге ичпейм.

Келечекте ушул расмини
кылганда, мен кайра
келгенче, менин өлүмүм
жөнүндө эскересиңер.





Мен айткандардан улам,
коркпогула. Менин атамдын
үйүндө көп чоң үйлөр бар.
Мен кеткенде, силер үчүн жай
даярдап, кайра келип мен
жүргөн жерге алып кетем.


Жакан 14: 1-3;
1-Корунттуктар 11:24-26



Бирок Эгедер,
биз Сенин кайда
барарыңды билбесек
ал жакка кантип
барабыз?




Силер жолду билесиңер,
анткени Мен жолмун, Мен чындыкмын
жана өмүрмүн. Эч ким менсиз Кудайга
бара албайт. Эгер силер Мени билсеңер,
анда Кудайды билесиңер жана
Аны көргөнсүңөр.



Устат, бизге
Кудайды көргөз,
анан биз ыраазы
болобуз.

Филип сен Мени
менен ушунча узак убакыт
болуп, Мени билбейсиңби?
Эгер сен Мени көрсөң, Атамды
да көргөн болосуң. Мен
жана Кудай бирбиз.




Мен силерди жалгыз калтырбайм. Мен силерге келем. Бул дүйнө Мени эч качан көрбөйт, бирок Мен Ыйык Рухту силер менен болуп жана силерге кызмат кылуусу үчүн түшүрөм. Ал силер менен болуп, силерди чындыкка жетелейт.

Эгер силер Мени сүйсөнөр, менин буйруктарымды аткаргыла. Мен силерге бул дүйнө тартып ала албай турган тынчтык берем.



Эгер силер сүйгөн болсоңор,
анда кубанасыңар, анткени мен атама
баратам. Мен буларды силерге айтып
жатканымдын себеби, алар келгиче
силер ишенип каласыңар го.

Тургула, келгиле биз
даңктоо ырын ырдайлы
да, анан Мен бакка
барып сыйынып
келейин.




Ыйса менен бирге он
бир шакирт акыркы
жолу даңктоо ырын
ырдашты.

Матай 26:30: Жакан 14:5-10.15. 25-30

Мени
акырын ээрчигиле.
Биз жашыруун
жерге барып
сыйынабыз.





Кайгырбагыла, себеби Мен силерден кеткенден кийин, бир аз убакыттан кийин, мени силер дагы бир ирет көрөсүңөр.

Силер азап чегип ыйлаганыңар үчүн улуу кубанычка ээ болосуңар. Мени Атам жиберген, эми жакында ал жакка кайра кетемин.

Эми сен бизге ачык сүйлөй баштадың. Биз ишенебиз.

Эми силер ишендиңерби? Биз аз убакыттан кийин баарыңар менден баш тартып, тарап кетесинер. Мен азыр бир аз Кудайга сыйынганча тура тургула бул жерде.

Кудай убакыт-саат келип калды. Мен Сен берген ишти аткардым. Эми Мени дүйнө жарала электе эле даңктагандай, дагы бир ирет даңкта. Мен аларга Сен жөнүндө окуттым жана алар Сенин сөздөрүңдү кабыл алышты. Бул дүйнө Мени жек көргөндөй эле аларды да жек көрөт, себеби Мен аларга күнөөлөрү жөнүндө чындыкты айтып берем. Алар бул дүйнөлүк эмес. Мен аларды бул дүйнөдөн алып кет деп сыйынбайм, бирок аларды бул жерде жамандыктан сакта.



Дагы мен ушулардын күбөлүгү менен ишенип калгандар үчүн да сыйынам. Алар мени менен, мен азыр сени менен болгондой эле, бирге болушсун. Атам алар менен да, силер мени менен болгондой чогуу болот.



Менин жаным
өлгөндөй
кайгы муңга
батып турат.

Матай 26:31, 38; Жакан 16:19-20, 17:1-10



Атаке, эгер мүмкүн болсо,
ушул Мен иче турган ачуунун
чынысын алып таштачы. Мен
Сенин гана эркинди аткарам.
Мен муну ичем, эгер ушуну
ичиш керек болсо.

Ыйса бул дүйнөнүн бүт күнөөсүн алып жүрүүчү болуп, айкаш жыгачка уят болуп кадалганы, Анын бүт адамдардын күнөөсүн түбөлүккө өзүнө алып өзүн күнөөлүү кылганы.



Атаке, эгер ушул мүмкүн болсо ушул чыныны Менден алып ташта.

**Менин эрким
эмес, Сенин эркиң
аткарылсын.**



**Ыйса аябай
зор кандын
тамчыларын
агызды.**



Байкоосудан пайда боло калган бир периште келип, Ыйсага кызмат көрсөтө баштады.

Ыйыгым, Сенин азап чегүү убагын келди, бирок Атабыз Сени менен. Асмандагылардын баары Сенин бул дүйнөнүн күнөөсүн алып кетип жатканыңды көрөт.

Сен бул дүйнөнү жаратканыңдай эле, бул дүйнөнү куткарганыңда да ошол жерде болобуз.


Забур 23: 5-6;
Лука 22: 41-44;
Эврейлер 6:6; 12:2

Эртең Шайтан
жеңилип,
адамзаттын
күнөөсүнүн куну
төлөнмөкчү.


Ушул убак мен үчүн
эң маанилүү. Кудай адамга бул
дүйнөнү арнагандан бери, ар бир
адам Кудайдан баш тартып ар бир
кылган күнөөсү үчүн Шайтанга өзүн
өзү сатып келген. Мен бул дүйнөнүн
адилеттүү мурасчысымын, себеби

Аны жараткам, ошондой эле
Адамдын Уулу катары да адилеттүү
мурасчысымын. Ошондуктан кайра
бардыгын Шайтанга алдырып
жибербеш үчүн, Мен Кудайга
баш ийүүмдү уланта
беришим керек.

Тур. Тозоктун
уулу Жүйүт, Сени
чыккынчылык
кылуу менен сатуу
үчүн келе жатат.

A comic book illustration of Jesus with a beard and long hair, wearing a white robe over a yellow garment. He is shown from the waist up, looking upwards and to the right with his hands outstretched. The background is a dark blue sky with white streaks, suggesting a dramatic or divine scene. In the lower right, there are several pairs of glowing white eyes in the darkness. A white speech bubble with a black outline is positioned in the center-left, containing text in Kyrgyz. The overall style is that of a classic comic book panel.


Мен бул
дүйнөгө ушун
үчүн келгем.



Силер уктап
калдыңар. Мени бир
саатка карап тура
албадыңарбы? Тургула,
Мен күнөөкөрлөрдүн
колуна сатылдым.



Устат, Сизди ушул жерден көргөнүбүз жакшы болду. Бирок, мен сизди ээрчигенден корктым.



Жүйүт, сен
Мени өбүү
менен сатканы
турасыңбы?



Жүйүт! Ыплас
саткын десе!

Эгер алар
каршы чыгышса,
өлтүргүлө.

Токтогула!
Силер кимди
издеп жатасыңар?



Назареттик
Ыйсаны.

Ал
менмин.



Ал ушул адам.
Силер эмнеден
коркуп жатасыңар?
Кармагыла аны!

Силер менин
Устатыма
тийбегиле.





ШЫК!

Айиййй!

Токтогула! Бул жерде
эч кандай кан төгүлбөшү керек.
Петир кылычыңды кынына сал. Эгер
Мен кааласам 10 000 периштени
жардамга чакырмакмын. Азыр
караңгы маал.




**Ал менин
кулагымды
кесип
салды!**

Силер мага кылмышкерге
келгендей кылыч менен келдинер.
Мен силер менен ийбадаткнада бирге
болгом. Эмне үчүн ошондо мени
кармаган жоксуңар? Мен силерге
эмне үчүн экенин айтып берейин.
Муну менен Ыйык Китепте
жазылгандар аткарылат.






**Кудай
жардам бер
мага!**




Мына,
бул кайра эле
жаңы болуп
калгандай.



Силерге керек
болгон Менмин. Биз
эч кандай каршылык
көрсөтпөйбүз. Мени
кармагыла да, буларды
коё бергиле.



Бул керемет!
Ал менин кулагымды
айыктырып койду! Ал
менин кулагымды
айыктырып койду!



Кармагыла
аларды! Алардын
баарын кармагыла!
Бирин да
кетирбегиле!

Кеттик

Шакирттердин баары
каңгылыктан пайдаланып,
качып кетишти.

Матай 26:52-57; Марк 14:51-52;
Лука 22:50-51



Баскыла, алар
муну элдер уга электе
бүтүрөлүк дешип
жатышат.

Алар Ыйсаны дин кызматкерлери жана күбөлөр отурган жерге алып келишти.


Сен мага, Сен Машайакмын жана Кудай менин Атам деп жатканың жөнүндө айтып бер. Сен, мен бул дүйнөдөн эмесмин дептирсиң. Анда Сен кай жерден болосуң?

Мен ийбадатканада жана синагогаларда ал жөнүндө окуткам. Мен аны жаап жашырган эмесмин. Эмне үчүн муну сурап атасың? Мени уккандардан сура аны. Алар менин айткандарымды билишет.






Шак




Сен башкы дин
кызматкерге антип
жооп бербе.

Эгер Мен
жамандыкты айтсам,
анда күбөлөрдү алып кел.
А, эгер Мен жакшылык
жөнүндө сүйлөсөм, сен
эмнеге мага кол көтөрүп
атасың?




Буга каршы
күбөлөрдү алып
келгиле.



Ал ийбадаткананы
бузуп, үч күндүн ичинде өз
колу менен кайра тургузам,
деп айтты.

Жок, ал, эгер бирөө
ийбадаткананы бузса,
үч күндүн ичинде кайра
тургузам, деп айтты.

Сен ал жерде болгон да жоксун.
Мен анын айтканын өз кулагым менен
уктум. Ал аны бузам дегенде, ал өзүн
колу менен көрсөттү. Менимче, ал
өзүнүн денесин бузуу жөнүндө
айтып жатты.



Күлкүнү келтирбечи.
Ал өзүнүн денесин
кантип үч күндөн кийин
курмак эле?

Мен билбейм. Кантип
ал ийбадаткананы үч
күндө куруп сала алат?


Алардын Сени
каралап жатканын
көрүп турасыңбы?
Сен өзүңдү актоо үчүн
жооп бересиңби же
жокпу?



Ыйса
унчуккан
жок.




Келесоо жооп
бербейт.



Тирүү Кудайдын
атынан сага буйрук
берем, Сен Кудайдын
Уулу Машайак
экенинди айт.


Мен Кудайдын Уулумун.
Силер Мени Анын оң жагында
отуруп, булуттардын арасында
кайра жерге келе жатканымды
көрөсүңөр.

A man with a long beard and a yellow head covering is shown in a dynamic, expressive pose, tearing at a purple cloth. He is wearing a purple robe over a yellow and black striped garment. The background is a warm, yellowish-orange color with some architectural lines. The overall style is that of a comic book or a dramatic illustration.

Бизге күбөлөрдүн башка кереги жок. Биз Аны өз кулагыбыз менен уктук. Ал өзүн Кудайдын Уулумун деп Ага акарат келтирип жатат. Ал өлүшү керек!

Анын көзүн жапкыла, биз анын кандй пайгамбар экенин көрөбүз.

Улуу кайгыны билдирген белги катары, дин кызматкери Анын кийимдерин айрып салды.



Ургула Аны!
Ал менин
ийбадатканадагы
ишкердик ишимди
жок кылды.

Мунун
пайгамбарчыл
ык кылганын
көргүлөчү.

Керемет
кылып
көрсүнчү.



**Тепкиле
Аны дагы!**



Дүш

Карагылачы,
Анын
алсыздыгын!

Дүңк!

Ким тепкенин
пайгамбарчылык
кылып айтчы. Мен
сени пайгамбар
экен десе.


Өзүңдүн
жараларыңды
айыктырчы. Бизге
пайгамбарчылыгың
ы көрсөтчү.



Мен сени тааныйм! Мен сени тээ тиги Ыйса менен жүргөнүндү көргөм. Сен анын шакирттеринин бирисиң, туурабы?

Ошондо, Петир Анын артынан алыс эмес аралыкта ээрчип жүрдү.


Мен Ыйсаны тааныбайм. Мен эмне болуп жатат деп эле карап жатам.



Мен сени бүгүн
түндө бактан
көргөм! Сен
алардын

Эй сен, акылыңдан
адашкансыңбы? Мен
жөнөкөй эле бир байкуш
момун балыкчымын. Мен
бул Ыйса деген кишини
тааныбайм.


Матай 26: 67-70;
Лүка 22: 64-65





Ооба сен ошолордун
бири экени анык. Мен
сени аны менен
жүргөнүңдү бир нече
жолу көргөм.

... десе! Эй катын
бул кишини мен
мурда эч качан
көргөн эмесмин.


Кукерекуу Кукерекуу



Короз бүгүн
эртерээк кыйкырып
баштады, ээ?



Алар Аны алып
чыгып келе жатышат.
Алар Аны аябай
сабашкан окшойт.



Алар аны жарандык
бийликтерге өкүм
чыгаруу үчүн алып
баратышат.

Аны
камчылагыла.

Чочкодой семирген
эки жүздүүлөр, өздөрүнүн
ыпплас иштерин башкаларга
кылдыргысы келип
жатат.

Петир короздун
үнүн укканда
Ыйсанын ага,
короз эки жолу
кыйкырганча, сен
менден үч жолу
баш тартасын,
деген сөзүн
эстеди. Ал өзүнүн
ушунчалык
коркоктугунан
уялды.

Матай 26:71-75, 27:1-2;
Лука 22:58-62, 23:1




Аны тогуз куйруктуу
мышык менен чап.

Кудай, мен эмне
кылып койдум? Мен андан,
Ал айткандай эле үч жолу
баш тарттым. Эмне үчүн бул
нерсе болуп жатат? Ал эмне
үчүн ушунчалык азап
чегип жатат?

Батыраак. Биз
түнү менен аны
чапмак белек.


Атаке, Мага
күч берчи.



Сага бул жерде эмне керек? Сен өзүңдүн усататыңды сатуу үчүн жетиштүү төлөгөн жокпузбу?

Мен оюмду өзгөрттүм. Аны коё бергиле, ошондо мен силерге акчаңарды кайтып берейин.

Бул канга боёлгон акча, арам, биз ага эми колубузду тийгизбейбиз. Сенин устатың бүгүн өлтүрүлөт. Сен эч нерседен коркпо. Сен бизге анын башка шакирттерин тапканга да керек болуп калышың мүмкүн.




Акчанды ал
ары. Мага анын
кереги жок. Мен
бул күнөө менен
жашай албайм
эми.

ЧЫРР!


ТЫЦАН!



Байкуш
келесоо.

A man with dark hair and a beard, wearing a blue tunic and a green cloak, is running through a rocky, wooded landscape. He is looking back over his shoulder with a distressed expression, his right hand raised to his forehead. The scene is set in a valley with large, gnarled trees on the left and a rocky cliffside on the right. The background shows rolling green hills under a clear sky.

Мен муну
менен жашай
албайм.

A man in a green tunic and white shirt is climbing a large, gnarled tree. The background shows a landscape with rolling hills, green bushes, and a castle on a hill under a blue sky. A speech bubble is positioned above the man.


Кудай, мага
эмне болду?

Мен эмне
үчүн өзүмдүн
ач көздүгүмдү
башкара албай
калгам?



Балким өлүм
мага тынчтык
берер...






Мен аны
көрдүм, бирок
аны токтотууга
болбоду.

Чамдагыла,
балким аны кесип
салып төмөн
түшүрөлү, мүмкүн
ал дагы деле
тирүүдүр!




Бирок алар даракка
чыгып баратканда
эле анын жаны
тозоктун отуна
түшүп калган болчу.



Ал төмөн түшкөндө
сен аны кармап кал,
антпесең ал тиги тик
жарга түшүп кетиши
мүмкүн.




Ал качан
эле сууп
калыптыр!



Бул эмне
деген шумдук!
Ал шашылып
жарылып, бүт
талаага
жайылтып
жибериптир!

Уфф, менин
көңүлүм айланып
жатат.

Бул да пайгамбар аркылуу алдын
ала айтылып кеткен.



Сен дагы мага
кандай еретикти
алып келдиң? Аны
алып барып өзүңөрдүн
мыйзамыңар боюнча
чечип алгыла.

Биз аны сизге алып
келгенибиздин себеби, ал өлүмгө
татыктуу. Силер ташбараңга алуу
деген мыйзамыбызга тыюу
салгандыктан, ага сиздин
уруксатыңыз керек.

Ал кандай
кылмыш
кылды?



Ал өзүн
падышамын
деп жатат.

Сен Жүйүттөрдүн
падышасысыңбы?


Азырынча, менин
падышачылыгым бул дүйнөдө
эмес. Эгер ошондой болсо,
булар мени өлүмдөн сактап
калышмак.

Сен
падышасыңбы?



Мен бул дүйнөгө,
чындыкка күбөлүктү
алып келүү үчүн келдим.
Ким чындыктан болсо, ал
менин сөздөрүмдү угат.






Ал өлүмгө татыктуу
иш жасабаптыр. Силер
менин эмне кылышымды
каалайсыңар?

**Айкаш жыгачка
када, айкаш
жыгачка када.**

Аны алып барып,
камчылап туруп,
коё бергиле.

Захария 11:12-13; Матай 27:8;
Марк 15:14; Лука 23:1-4; Жакан 18:29-38;
Элчилердин иштери 1:18



Канча жолу
аны чабалы?

Алар эң көп 39
жолу чапкыла
дейт.

Тогуз куйруктуу мышык деген камчынын сабы 18 эли жыгачтан жасалып, ага ар бири үч кулачтан болгон тогуз кайыш камчынын ар биринин учуна ар кандай таш же темир байланган болот.

Бул сөз
айтуучу канчалык
күчтүүлүгүн
көрөбүз.

Аааааа!

Катуураак!

Анын достору кайда?

Ал ырайым сурай элек.

Тарс!

Бул аны өлтүрөт го, ошондо ал бизге өзүнүн керметтерин көрсөтөт.

Отуз беш


Отуз алты

Отуз жети

Отуз сегиз

Отуз тогуз

Лука 23:11; Жакан 19:1




Анын арт
жагы жарабай
калыптыр!

Мен ар дайым
падышаны сабоону
тилечүмүн.




Ал мен
падышамын
деди. Мына бу
падышанын
жабуусун үстүнө
жаап койгула.

Падышага
таажы керек.

A man in a red robe and golden helmet is shown in a comic book style, pulling a crown of thorns. He has a determined expression. The background is a simple grey wall with some faint sketches. The scene is set against a black background on the left and right sides.


Ха-ха-ха!
Бул ага абдан
жакшы таажы
болот.

Тикен аркан!




Мына сенин
улуу бийлигин,
Улуу урматтуу.
Ха-ха-ха!

Таажыны
анын башына
жакшылап
кийгизгиле.



Биз Сага таажыны
бүт дүйнөнүн
падышасы болсун
деп кийгизебиз!

Аххххххх!




Эми тик
тур.

Падышам, бул
бийлик белгисин
колуңа ал.

Ха-ха.
Узак жаша
падыша.


Ооба, ал түнү
менен өлүп калчу
болсо да.




Рим
падышасынын
сакалы жок.



Азыр эми
Ал падышага
окшоп калды.



Ал жыргаган жок,
бирок Ал ырайым
да сураган жок.
Келгиле, биз Аны
Пилатка кайра алып
баралы.




Алгыла
падышаңарды.

Бизде
Цезардан
башка падыша
жок.

Бул адамга
карагылачы.
Мен муну дагы
эмне кылышым
керек?

**Айкаш жыгачка
када. Айкаш
жыгачка када.**



Силер Аны
алып барып айкаш
жыгачка кадагыла.
Мен бул адамдын эч
бир күнөөсүн тапкан
жокмун




Эч кандай күнөө
таппадым дегениң
кандай? Ал мен
Кудайдын Уulumун
деп жатпайбы.




Кудайдын
Уулумун? Аны
мага алып
келгилечи.

Забур 22; Ышайа 50:6, 53:5, 7;
Лука 23:13-22; Жакан 19:4-8

A comic book illustration depicting a scene of confrontation. In the center, a man with a long beard and a crown of thorns is being held back by a man in a purple robe. To the right, a man in ornate golden armor with a sword at his waist is gesturing towards the man in the crown. In the background, several soldiers in Roman-style armor are visible. The scene is set in a stone-walled interior.

Сен кимсиң? Сен эмнеге
жооп бербейсиң? Мен Сени
өлүмгө тарта ала турган бийликке
ээ экенимди билбейсиңби?

Эгер менин
Атам аны бербесе,
сенде андай
бийлик жок.



Мен дагы айтам.
Мен бул адамдын эч
бир күнөөсүн көрө
алган жокмун. Мен
Аны коё берем.

Эгер сен Аны
коё берүүчү
болсоң, анда сен
Цезардын досу
эмессиң.


Аны айкаш
жыгычка када,
Аны айкаш
жыгычка када!

Аны алып барып
эмне кылсаңар ошо кылгыла.
Мен бул адамдын кылмышын
билдирген кагаз жазып берем.
Бирок, мен бул адил адамдын
канына байланыштуу
күнөөм жок.



Бул өзүн-өзү
падыша деп атаган
немени айкаш
жыгачка када!


Сенин
кереметтериң
кайда?



Менимче Ал
аны мындан
ары жасай
албаса керек.

ДУЦК


КЫЙЧ



Тур өйдө,
антпесең камчы
менен урам.


Ай, сен! Кел
мунун айкаш
жыгачын
сүйрө.

Эмне
үчүн мен?




Ал эмне
кылды?

Ал баарын
сүйгөн.



О, Ыйса,
бизге ушунчалык
аянычтуу.

Ысрайылдын кыздары мен
үчүн ыйлабагыла. Силер өзүңөрдүн
балдарыңар үчүн, өзүңөр үчүн ыйлагыла,
анткени алар Ысрайылда корккондуктан
жашырынышып, өлүү үчүн сыйыныша
турган убак келет.



Ыйса өзүнүн айкаш жыгачын өлүм
аткарылуучу жерге алып келди.
Аны менен бирге өздөрүнүн айкаш
жыгачтарын сүйрөп, дагы эки ууру
кылмышкерлер келишти.

Ал жерде дагы деле Ыйсаны сүйгөн
жана сыйлаган адамдар көп болчу,
бирок алар абдан корккондуктан эч
нерсе айта алышкан жок.

Матай 27:32; Лука 23:26-33



Мына, ич муну,
бул дененин
ооруганын
басаңдатат.

Жок,
Атамдын эркин
аткарышым
керек.

Ал дагы
деле Кудайдын
Улумун дейт
тура.



Тарткыла
анын
колдорун.

Алып келгиле
балка менен
мыктарды.




Анын колдорун
тартып кармап тургула.
Биринчи бир нече жолу
урганда алар кыймылдайт.
Силер аларды биринчи
сөөккө анан жыгачка мык
киргиче кыймылдатпай
кармап тургула.



Жок!
Уулум!

Тарс!

Гырт




Ал эмне
үчүн өзүн-өзү
Кудайдын
Уулумун деп
ойлойт болду
экен?

Бул байыркы
пайгамбарчылыктарга
байланыштуу болсо керек.
Бирок мунун баары мага
кызык эмес.

Забур 22; Ышайа 52;
Матай 27:33-34



Тиги буттарды
тынч кармап тургула.
Мык сөөктү аралап
өткүчө бир нече жолу
уруш керек.



О, Мариям, мен
мындайга чыдай
албайм го.

Мен мындай
болот деп эч
качан ойлогон
эмесмин.

Тарткыла,
акмактар.

Мага бир аз эле
жардам керек,
жалкоолор.




Атаке, аларды
кечир, себеби
алар эмне кылып
жаткандарын
билишпейт.

Биз
баарыбыз
андан баш
тарттык.

Жакан, мен сенин
келгениңе абдан
ыраазымын. Бул
акмакчылык.

Захария 13:6;
Лука 23:32-34




Бул Анын
кийимдери. Мен
аны алам.

Жок андай эмес.
Биз аны төрткө
бөлөбүз.

Биз аны
бөлө албайбыз.
Анткени ал
токулган
кийим.


Кел өкчөмө таш
ыргыталы.

Ыйык Китепте алдын ала, алар
бир кийимди бөлүп алышат, ал
эми экинчисине өкчөмө таш
ташташат, деп жазылган.



Баарыбызга
чоң түрмөктөн
тийди.

Лео карачы
сеникине кан
жугуп калыптыр.



Ал башкаларды
куткарды. Ал
өзүн сактай
албайт.

Машайак,
Ысрайылдын
Падышасы, азыр
төмөн түшүп көрчү,
биз сени көрүп,
ишенип калалы.

Эй, Ыйса, Сен
ийбадаткананы үч күндө
кайра тургузуп койдун
эле, кана, өзүңдү сактап,
айкаш жыгачтан түшчү
көрөйүн.

Калп!


Ал Кудайга ишенди.
Кудайдын азыр аны
куткарганын көрөлүчү,
Кудайда ырахаттансын
эми.

Забур 22:18; Матай 27:39-43;
Жакан 19:23-24

Мына, ич
муну, бул
сенин оорунду
жок кылат.




Жок.



Эгер Сен Кудайдын
Уулу болсоң, төмөн
түш, биз анан
Римдиктердин бир
нечесин өлтүрөбүз.

Сен эмнеге минтип
ант бересиң. Сен эмне
өзүңдүн өлүп бара
жатканыңды билип
туруп да, Кудайдан
коркпойсуңбу?




Биз ушул болуп жатканга татыктуубуз, бирок бул Ыйса да. Ал эч кандай туура эмес нерсе кылган жок.

Ыйса, сен өзүңдүн падышачылыгыңа барганда мени эстей көр.



Бүгүн сен
мени менен
бейиште
болосуң.



Жакан, сен
менин апамды
карай жүр.

Макул.

О, Ыйса,
эмне үчүн?

Забур 69:21; Лука 23:36-43;
Жакан 19:25-27



Ыйса айкаш жыгачта кадалып турганында, асман түн ичиндей караңгы болуп турду, ал үч саатка созулду. Караңгылыктын биринчи сааты. Адам болуп келген Ыйса Машайак дүйнөнүн күнөөсү үчүн өлүп баратты.

Оор күнөө толук
Ыйсага түшкөндө, Ал
кыйкырып жиберди:



Кудайым, Кудайым.
Менден эмне баш
тарттың?

Кудай Аны биз үчүн күнөөлүү кылды.

Матай 27:45-50;
Лука 23:44-46;
Жакан 19:30;
2-Корунтуктар 5:21

Атаке, Мен
өзүмдүн Рухумду
Сага берип
жатам.

О, Жакан, Ал
өлүп баратат!
Анын өлүп
баратканына эч
ишене албайм.

Бүттү!

Анан Ал өлдү.




Байкоосуздан ал жерде
абдан катуу жер
титирөө болуп кетти.

Бул Ыйса,
Жүйүт падышасы.
Ал кереметтерди
жаратуучу болчу.

Эмне болуп
жатат? Адегенде
асман караңгы болду,
эми жер титирей
баштады.

Эми Ал эч
кандай керемет
кыла албайт.
Ал өлдү.





Асман кайра
ачылып баратат.
Бул абдан кызык
күн болду


Анан дагы
ушул адам өлгөндө
болгонун көр.

Чынында эле,
бул Кудайдын
Уулу экен.



Алардын буттарын
сындыргыла деп бизге буйрук
беришкен да. Себеби алар
булардын батыраак өлүшүн
каалашкан. Анткени эртең
ыйык күн башталат.

Ошентип, Ыйык Китепте,
Ал айкаш жыгачка кадалып,
бирок эч бир сөөгү
сындырылбай өлтүрүлдү, деген
пайгамбарчылык да аткарылды.




Анын бутун сындыруу
кереги жок. Ал өлдү. Ал өлөрүнөн
мурда эмне деп айтканын билесиңби?
Ал Атасынан бизди кечирүүсүн
өтүндү. Ал керметтерди жарата
билген ыйык адам эле дешет.



Карс!

Забур 34:20; Захария 12:10;
Матай 27:54; Жакан 19:31-37

Ошентип, жоокерлер
Ыйсанын бутун
сындырбай өтүп барып
уурулардын буттарын
сындырышты.




Кантсе да
Анын бутун
сындырышкан
жок.

Мариям, мен барып
Аны көмүү үчүн жардам
топтоп келейин.




Шаббат кеч киргенде башталыш керек болчу, ошондуктан кеч боло баштады. Алар сөөктү жерге коюуга шашылыш керек.



Жакында,
Шаббат башталат.
Мен Аны өзүмдүн
көрүмө коём.

Бул кылганыңыз
биз үчүн чоң
жакшылык Жусуп.
Сиз абдан жакшы
дос экенсиз.

Жусуп деген бир
12 шакирттин
ичинде болбогон
бай адам, өз
жайына Ыйсанын
сөөгүн жаткырууга
макул болду.



<https://goodandevilbook.com/>